

АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 710
САЛЬШТЫРМАЛУУ МААЛЫМАТ - САЛЬШТЫРЫЛУУЧУ
КӨРСӨТКҮЧТӨР ЖАНА САЛЬШТЫРМА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЁТТУУЛУК

(2009-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталган мезгилдер
үчүн финансыйлык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункттар

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	1
Салыштырмалуу маалыматтын мунөзү	2-3
Күчүнө кириүү күнү.....	4
Максаттары	5
Аныктамалар	6

Талаптар

Аудитордук жол-жоболор.....	7-9
Аудитордук корутундуну түзүү	10-19
Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материал	
Аудитордук жол-жоболор.....	A1
Аудитордук корутундуну түзүү	A2-A13
Тиркеме. Аудитордук корутундуунун мисалдары	

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 710 «Салыштырмалуу маалымат – салыштырлылуучу көрсөткүчтөр жасана салыштырма финансыйлык отчеттуулук» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жасана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү» менен биргеликте каралышы керек.

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чойрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) финанссылык отчеттуулуктун аудитинде салыштырмалуу маалыматка байланыштуу аудитордун милдеттерин белгилейт. Эгерде финанссылык отчеттуулуктун аудити мурунку мезгилге карата жүргүзүлбөсө же мурунку аудитор тарабынан жүргүзүлгөн болсо, АЭС 510¹ дин талаптары жана көрсөтмөлөрү мезгилдин башталышына карата калдыктарга да колдонулат.

Салыштырмалуу маалыматтын мүнөзү

2. Ишкананын финанссылык отчеттуулугунда берилген салыштырмалуу маалыматтын мүнөзү финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын талаптарына жараша болот. Мындай салыштырма маалыматтарга карата корутунду түзүү боюнча аудитордун жоопкерчилгиге эн кенири тараган эки ыкма бар: салыштырылуучу көрсөткүчтөрдү кароо жана салыштырма финанссылык отчеттуулукту кароо. Белгилүү бир ыкманы колдонуу көбүнчө мыйзам же ченемдик актылар менен белгиленет, бирок тапшырманын шарттары менен да аныкташы мүмкүн.
3. Аудитордук корутунду даярдоо жагынан алыш караганда бул ыкмалардын ортосундагы принципиалдуу айырмачылыктар төмөнкүлөр:
 - (a) Салыштырылуучу көрсөткүчтөрдү кароодо аудитордун финанссылык отчеттуулук боюнча корутундусу учурдагы мезгилге гана тиешелүү болот;
 - (b) салыштырма финанссылык отчеттуулукту кароодо аудитордун корутундусу финанссылык отчеттуулук берилген мезгилдердин ар бирине тиешелүү.

Ушул Стандартта аудитордук корутундуу түзүүгө карата талаптар ар бир ыкма үчүн өзүнчө каралат.

Күчүнө кирүү күнү

4. Ушул стандарт 2009-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталган мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаттары

¹ АЭС 510 «Алгачкы аудитордук тапшырма: баштапкы калдыктар»

5. Аудитордун максаттары:

- (а) Ушул финанссылык отчеттуулукта салыштырмалуу маалыматты берүү үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык салыштырмалуу маалымат бардык жагынан берилгендигине жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу;
- (б) корутунду берүү боюнча аудитордун милдеттенмелерине ылайык корутунду берүү.

Аныктамалар

6. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкү терминдер төмөндө көлтирилген мааниге ээ:

- (а) Салыштырмалуу маалымат – финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясына ылайык өткөн бир же бир нече мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулукта көрсөтүлгөн сандык көрсөткүчтөр же маалыматты ачып көрсөтүү.
- (б) Салыштырылуучу көрсөткүчтөр – өткөн мезгил үчүн сандык көрсөткүчтөр жана башка ачып көрсөтүлүүчү маалымат учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү катары киргизилген жана учурдагы мезгил үчүн сандык көрсөткүчтөр жана башка маалыматты ачып көрсөтүлүүгө байланыштуу гана кароого арналган учурдагы мезгилдин салыштырмалуу маалыматы («учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрү» деп аталат). Тиешелүү көрсөтүлгөн сандык көрсөткүчтөрдү жана ачып көрсөтүлүүчү маалыматты тактоо даражасы биринчи кезекте учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүн кароо үчүн алар канчалык маанилүү экендиги менен аныкталат.
- (с) Салыштырма финанссылык отчеттуулук – өткөн мезгил үчүн сандык көрсөткүчтөр жана башка ачып көрсөтүлүүчү маалымат салыштыруу үчүн учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна киргизилген, бирок бул көрсөткүчтөр жана маалымат жагынан аудит жүргүзүлсө, аларга карата аудитордун пикиринде шилтеме жасалган салыштырмалуу маалымат. Ушул салыштырма финанссылык отчеттуулукта камтылган маалыматты тактоо даражасын учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугундагы маалыматтын деңгээли менен салыштырууга болот.

Ушул Стандарттын максаттары үчүн, эгерде салыштырмалуу маалымат сандык көрсөткүчтөр жана башка маалыматты ачып көрсөтүүлөр

бирден ашык мезгил үчүн камтыса, "мурунку мезгилге" шилтемелер "мурунку мезгилдерди" билдирет.

Талаптар

Аудитордук жол-жоболор

7. Аудитор финанссылык отчеттуулуктун финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык талап кылган салыштырмалуу маалыматты камтый тургандыгын жана ал маалыматтын классификациясынын ылайыктуулугун аныктоого тийиш. Бул үчүн аудитор төмөнкүлөргө баа бериши керек:
 - (a) салыштырмалуу маалымат өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда берилген сандык көрсөткүчтөр жана башка маалыматты ачып көрсөтүүлөр менен шайкеш келеби же зарыл болгон учурда ал айра саналганбы;
 - (b) салыштырмалуу маалыматта чагылдырылган эсеп саясаты учурдагы мезгилде колдонулган эсеп саясатына карама-каршы келеби, же эгерде эсеп саясатына өзгөртүүлөр киргизилген болсо, алар бухгалтердик эсепте туура чагылдырылганбы, ошондой эле финанссылык отчетто жетиштүү көлөмдө берилгенбى жана ачып көрсөтүлгөнбү.
8. Эгерде учурдагы мезгил үчүн аудиттин жүрүшүндө аудиторго салыштырмалуу маалыматтын мүмкүн болуучу олуттуу бурмaloосу жөнүндө белгилүү болсо, мындан учурларда аудитор олуттуу бурмaloолордун бар экенин аныктоо жана жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу үчүн зарыл болгон кошумча аудитордук жол-жоболорду аткарууга тийиш. Эгерде аудитор өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүзсө, ал АЭС 560² нин колдонулуучу талаптарын да сактасы керек. Эгерде мурунку мезгилдин финанссылык отчету ондолгон болсо, аудитор салыштырмалуу маалымат ондолгон финанссылык отчеттуулукка шайкеш келээрин аныктасы
9. АЭС 580³ талаптарына ылайык, аудитор аудитордук корутундусунда көрсөтүлгөн бардык мезгилдер үчүн жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү сурап алууга тийиш. Мындан тышкary, аудитор салыштырма маалыматка таасир этүүчу өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугундагы олуттуу бурмaloолорду жоюу үчүн жасалган ар кандай ондоолор боюнча атайын жазуу жүзүндөгү билдириүү алыши керек (A1-пунктту караныз).

² АЭС 560 «Отчеттук күнөн кийинки окуялар», 14–17-пункттар

³ АЭС 580 «Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр», 14-пункт

Аудитордук корутунду түзүү

Салыштырылуучу көрсөткүчтөр

10. Финансылык отчеттуулукта салыштырылуучу көрсөткүчтөрдү көрсөткөндө, аудитордук корутунду 11, 12 жана 14-пункттарда баяндалгандан башка учурларда, салыштырмалуу маалыматтарды көрсөтпөшү керек (А2-пунктун караңыз).
11. Эгерде өткөн жылдын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө мурда чыгарылган корутунду коюлган шарты бар пикири, терс пикири же пикири билдириүүден баш тартууну камтыса, ошону менен катар пикирлер модификациялангандыктан маселе чечилбесе, аудитор учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө модификацияланган пикирин билдириши керек. Аудитордук корутундунун «модификацияланган пикири билдириүүнүн негизи (же коюлган шарты бар пикирлер)» бөлүмүндө аудитор:
 - (a) модификацияланган пикири билдириүүгө негиз болгон маселени баяндоодо, - эгерде маселе учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүнө олуттуу таасир тийгизсе же тийгизиши мүмкүн болсо, учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрү сыйктуу салыштырылуучу көрсөткүчтөрдү да көрсөтүүсү керек;
 - (b) башка учурларда, чечилбegen маселенин учурдагы мезгилдин салыштырылуучу көрсөткүчтөрүнө жана салыштырмалуу көрсөткүчтөргө таасир этүүсү же мүмкүн болуучу таасиринен улам аудитордук пикир модификациялангандыгын тушундүрүүсү керек (А3–А5-пункттарды караңыз).
12. Эгерде аудитор мурда модификацияланбаган пикир берилген өткөн мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукта олуттуу бурмалоо бар экендигин тастыктоочу аудитордук далилдерди алса жана салыштырылуучу көрсөткүчтөр тиешелүү түрдө ондолбосо же тиешелүү маалыматтар ачып көрсөтүлбөсө, анда аудитор учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугу тууралуу коюлган шарты бар пикирин же ал камтыган салыштырмалуу көрсөткүчтөргө карата тескери пикирин билдириүүгө тийиш (Аб-пунктун караңыз).

Өткөн мезгилге карата финанссылык отчеттуулуктун аудити мурдагы аудитор тарабынан жүргүзүлгөн.

13. Эгерде мурунку мезгилдин финанссылык отчеттуулугу мурдагы аудитор тарабынан текшерилсе жана аудиторго мыйзамдар же ченемдик актылар салыштырма маалыматтарга карата мурунку аудитордун аудитордук корутундусун көрсөтүүгө тыюу салбаса, аудитор көрсөтүлгөн корутундуга шилтеме кылууну чечет, ал аудитордук корутундуунун "Башка маалыматтар" белүмүндө төмөнкүлөрдү көрсөтүүсү керек:
 - (a) өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунун аудити мурдагы аудитор тарабынан жүргүзүлгөндүгүн;
 - (b) Мурдагы аудитор кандай түрдөгү пикирди билдирген жана пикир модификацияланган учурда тиешелүү себептерди көрсөтүүсү;
 - (c) Көрсөтүлгөн корутундуунун күнүн (A7-пунктун караңыз).

Өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу аудиттен өткөн эмес.

14. Эгерде өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна аудит өткөрүлбөсө, аудитор аудитордук корутундуунун "Башка маалыматтар" белүмүндө салыштырылуучу маалыматтар текшерилбөгендигин көрсөтүшү керек. Бирок, мындай көрсөтмө аудиторду мезгилдин башталышына карата калдыктар учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизген бурмaloорду камтыбагандыгы жөнүндө жетиштүү аудитордук далилдерди алуу талабын аткаруудан бошотпойт (A8-пунктун караңыз).⁴

Салыштырма финанссылык отчеттуулук

15. Салыштырмалуу финанссылык отчеттуулукту берген учурда аудитордук пикирде финанссылык отчеттуулук берилген жана аудитордун пикири билдирилген ар бир мезгил көрсөтүүлүүгө тийиш (A9-A10-пункттарды караңыз).
16. Учурдагы мезгилдин аудитине байланыштуу өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу боюнча аудитордук корутунду берилген учурда, эгерде өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу боюнча аудитордун пикири мурда билдирилген пикирден айырмаланса, аудитор АЭС 706га (кайра каралган)⁵ ылайык «Башка маалыматтар»

⁴ АЭС 510, 6-пункт

⁵ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» белүмдөрү», 8-пункт

бөлүмүндө мурдагыдан айырмаланган пикирди билдируүнүн негизги себептерин ачып берүүгө тишиш (A11-пункту караңыз).

Откөн мезгилге карата финанссылык отчеттуулуктун аудити мурдагы аудитор тарабынан өткөрүлгөн

17. Эгерде өткөн мезгилдин финанссылык отчету мурдагы аудитор тарабынан текшерилсе, аудитор учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна карата пикирин билдириүүдөн тыкары, «Башка маалымат» бөлүмүндө төмөнкүлөрдү көрсөтүшү керек:

- (a) өткөн мезгилге карата финанссылык отчеттуулуктун аудити мурдагы аудитор тарабынан өткөрүлгөндүгүн;
- (b) мурдагы аудитор кандай түрдөгү пикирди билдирген, ал эми пикир модификацияланган учурда тиешелүү себептерин көрсөтүү;
- (c) көрсөтүлгөн корутундуунун күнүн,

өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө мурдагы аудитордун корутундусу финанссылык отчеттуулук менен биргэ кайра чыгарылган учурду кошпогондо.

18. Эгерде аудитор өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна таасир этүүчү олуттуу бурмалоо бар деген тыянакка келсө, алар үчүн мурдагы аудитор мурда модификацияланбаган отчетту чыгарган, аудитор бул тууралу тиешелүү денгээлдеги⁶ жетекчилилликке жана ишканы, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдириши керек, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын бардыгы ишканага жетекчилик кылууну ишке ашырышкан жана мурдагы аудитордун бул жөнүндө кабардар болушун талап кылган учурларды кошпогондо. Эгерде өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу ондолгон болсо жана мурдагы аудитор өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу боюнча жаны аудитордук корутунду чыгарууга макул болсо, анда аудитор учурдагы мезгил үчүн гана корутунду берүүгө тишиш (12-пунктту караңыз).

Откөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу аудиттен өткөн эмес.

19. Эгерде өткөн мезгилге карата финанссылык отчеттуулуктун аудити жүргүзүлбөгөн болсо, анда аудитор аудитордук корутундуунун "Башка маалыматтар" бөлүмүндө салыштырма финанссылык отчеттуулуктун аудити жүргүзүлбөгөндүгүн көрсөтүшү керек. Бирок, мындай көрсөтмө аудиторду мезгилдин башталышына карата калдыктар учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин

⁶ АЭС 260 (кайра каралган) «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттениүү», 13- пункт

тийгизген бурмaloолорду камтыбагандыгы жөнүндө жетиштүү аудитордук далилдерди алуу боюнча талаптарды аткаруудан баштапойт (A13-пунктту караңыз).⁷

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материал

Аудитордук жол-жоболор

Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр (9-пунктту караңыз)

A1. Салыштырмалуу финанссылык отчеттуулукта аудитордук пикирде көрсөтүлгөн бардык мезгилдерге карата жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү сурап алуу зарыл, анткени жетекчилик мурунку мезгилдер үчүн мурда берген жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдүн күчүндө кала тургандыгын кайрадан ырастоого тийиш. Салыштырылуучу көрсөткүчтөргө карата, учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукка карата гана жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү сурап алуу зарыл, анткени аудитордук пикир салыштырылуучу маалыматтарды камтыган финанссылык отчеттуулукка карата айтылат. Бирок, аудитор салыштырма маалыматка таасирин тийгизген мурунку мезгилдин финанссылык отчетундагы олуттуу бурмaloолорду ондоо үчүн жасалған ар бир ондоого карата атайын жазуу жүзүндөгү билдириүүнү алууга тийиш.

Аудитордук корутунду түзүү

Салыштырылуучу көрсөткүчтөр

Аудитордук пикирде көрсөтмөнүн жоктугу (10-пунктту караңыз)

A2. Аудитордук пикирде салыштырылуучу көрсөткүчтөргө көрсөтмөлөр жок, анткени ал салыштырмалуу көрсөткүчтөрдү камтыгын бүтүндөй учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна карата чагылдырылат.

Мурунку мезгилге карата финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда модификацияланган пикирди билдириүүгө негиз болгон маселенин чечилбей калышы (11-пунктту караңыз)

A3. Эгерде өткөн мезгил үчүн мурда чыгарылган аудитордук корутундуда коюлган шарты бар пикирлер, пикирди билдириүүдөн баш тартуу же тескери пикирлер камтылса жана аудитордук корутундуда модификацияланган пикирди билдириүүгө негиз болгон маселе чечилип, тийиштүү түрдө чагылдырылса же финанссылык отчеттуулугта

⁷ АЭС 510, 6- пункт.

финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан принциптерине ылайык ачып көрсөтүлсө учурдагы мезгилге карата аудитордук пикирде өткөн мезгилге карата модификациялык аудитордук пикири көрсөтүү талап кылынбайт.

- A4. Эгерде өткөн мезгил үчүн мурда билдирилген аудитордун пикири модификацияланган болсо, модификацияланган аудитордук пикири билдируүгө негиз болгон чечилбegen маселе учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөр үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Ошондой болсо да чечилбegen маселенин учурдагы мезгилдин салыштырылуучу көрсөткүчтөрүнө жана салыштырмалуу көрсөткүчтөргө тийгизген таасиринен же мүмкүн болуучу таасиринен улам учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна карата коюлган шарты бар пикири, пикири билдириүүден баш тартууну же тескери пикири (жагдайга жараша) кошшу талап кылынышы мүмкүн.
- A5. Тиркемеде өткөн мезгил үчүн аудитордук корутундуда модификацияланган пикирлер чагылдырылган жана модификацияланган пикирге негиз болгон маселе чечилбegen бойдан калган аудитордук корутундулардын мисалдары камтылган (1 жана 2-мисалдар).

Откөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда бурмaloолордун болушу (12-пунктту караңыз).

- A6. Эгерде өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда бурмaloолор камтылган, ондоолор киргизилбegen, аудитордук корутунду кайра чыгарылбаган, бирок салыштырылуучу көрсөткүчтөрү талаптагыдай денгээлде ондолгон же учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда талаптагыдай маалымат ачып көрсөтүлгөн болсо, анда аудитордук корутундуга финанссылык отчеттуулукта ушул маселе боюнча маалыматты толук ачып берген жагдайлар баяндалган жана көрсөтүлгөн «Маанилүү жагдайлар» бөлүмү киргизилиши мүмкүн. (АЭС 706ны караңыз).

Аудити мурдагы аудитор тарабынан жүргүзүлгөн өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу (13-пунктту караңыз)

- A7. Тиркеменин 3-мисалында аудитордук корутундуунун мисалы келтирилген, анда өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунун аудити мурдагы аудитор тарабынан жүргүзүлгөн жана мыйзамдар же ченемдик актылар аудиторго салыштырылуучу көрсөткүчтөргө карата мурдагы аудитордун корутундусуна шилтеме кылууга тынуо салбайт.

Мурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүлгөн эмес (14-пунктту караңыз).

- A8. Эгерде аудитор мезгилдин башталышына карата калдыктар боюнча жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди ала албаса, аудитордон АЭС 705⁸ (кайра каралган) ылайык коюлган шарты бар пикирди билдириүү же АЭС 705 (кайра каралган) ылайык конкреттүү кырдаалга жараша пикир билдириүүдөн баш тартуу талап кылышат. Эгерде аудитор мезгилдин баштына карата калдыктар учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна олуттуу таасир этүүчү бурмaloолорду камтыбаган жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алууда олуттуу кыйынчылыктарга дуушар болсо, анда бул кырдаалды АЭС 701⁹ ылайык аудиттин негизги маселелери катары эсептей алат.

Салыштырма финанссылык отчеттуулук

Аудитордук пикирде көрсөтмөнүн болуусу (15-пункттуу караңыз)

- A9. Салыштырма финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутунду ар бир корсөтүлгөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна тиешелүү болгондуктан аудитор коюлган шарты бар пикирди же терс пикирди билдириүүсү, пикирди билдириүүдөн баш тартуусу же бир же бир нече мезгилдерге карата «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн киргизиши мүмкүн, ошол эле учурда башка мезгил үчүн финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда башка пикирди билдириүүсү менен.
- A10. Тиркеменин 4-мисалында аудитордук корутундуга мисал келтирилген, анда учурдагы мезгилдин аудитине байланыштуу, аудитор учурдагы ошондой эле өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду берүүсү керек, ал эми өткөн мезгилге карата корутундуда модификацияланган пикирди билдириүү чагылдырылган жана модификацияланган пикирди билдириүүгө негиз болгон маселе чечилбеген бойdon калган.

Мурда билдирилген пикирден айырмаланган өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна карата пикир (16-пункттуу караңыз)

- A11. Эгер учурдагы мезгилдин аудитинин жүрүшүндө аудитор өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна олуттуу таасирин тийгизген жагдайлар же окуялар жөнүндө бىлсө учурдагы мезгилдин аудитине байланыштуу, өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду түзүүдө өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна карата билдирилген пикир мурда билдирилген

⁸ АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир».

⁹ АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо».

пикирден айырмаланышы мүмкүн. Кээ бир юрисдиксияларда аудитор келечекте өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө мурда чыгарылган аудитордук корутундуну колдонууга жол бербөө максатында аудитордук корутунду чыгаруу боюнча кошумча милдеттерге ээ болушу мүмкүн.

Аудити мурдагы аудитор тарабынан жүргүзүлгөн өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу (18-пунктту караңыз)

A12. Мурдагы аудитор өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутундуни кайра чыгара албашы же кайра чыгарууну каалабашы мүмкүн. Аудитордук корутундуунун "Башка маалыматтар" бөлүмүндө мурдагы аудитор өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутундуни кайра ондолуп чыгарылганга чейин берилгендиги камтылышы мүмкүн. Мындан тышкary, эгерде аудитор ондоолордун ылайыктуулугунун аудитине тартылса жана ондоолордун негиздүүлүгү жөнүндө жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алса, аудитордун корутундусу төмөнкү баяндалышты да камтышы мүмкүн:

20X2-жылдагы финанссылык отчеттуулуктун аудитинин алкагында, биз ошондой эле 20X1-жылдагы финанссылык отчеттуулукту ондоо үчүн X эскертмесинде баяндалган ондоолордун аудитин жүргүздүк. Биздин оюбузча, бул ондоолор талаптагыдай мунөзгө ээ жана тийиштүү түрдө жүргүзүлгөн. Биз ишкананын 20X1-жылдагы финанссылык отчеттуулугуна карата ондоолордон тышкary аудит, обзордук текшерүү жүргүзүүгө же жол-жоболорду аткарууга тартылган эмеспиз, ошондуктан биз 20X1-жылдагы финанссылык отчеттуулук боюнча кандайдыр бир башка формада пикирибизди же ишенимдүүлүктү билдирибейбиз.

Өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугу аудиттен өткөн эмес (19-пунктту караңыз)

A13. Эгерде аудитор мезгилдин башталышына карата калдыктарга жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди ала албаса, аудитор АЭС 705гे (кайра каралган) ылайык коюлган шарты бар пикирди билдириүү же АЭС 705 (кайра каралган) ылайык конкреттүү кырдаалга жараша пикир билдириүүдөн баш тартууну талап кылат. Эгерде аудитор мезгилдин башталышына карата калдыктар учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна олуттуу таасир этүүчү бурмалоолорду камтыбаганына жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алууда олуттуу кыйынчылыктарга дуушар болсо, анда аудитор бул жагдайларды АЭС 701гэ ылайык аудиттин негизги маселелери катары карай алат.

Көз карандысыз аудиторлордун корутундуларынын мисалдары

1-мисал – Салыштырылуучу көрсөткүчтөр

Бул аудитордук корутундуунун мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдей жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун толук комплектине аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (б.а. АЭС 600¹⁰ колдонулбайт).
- Финанссылык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) (жалпы багыттагы концепция) ылайык даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210¹¹ ге ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Откөн жылдын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө мурда чыгарылган корутундууда коюлган шарты бар пикирлер билдирилген.
- Модификацияланган пикирге негиз болгон маселе чечилбegen бойdon калды.
- Бул маселенин учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири же мүмкүн болуучу таасири олуттуу болуп саналат жана учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүнө карата модификацияланган пикирди билдириүүнү талап кылат.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тийиштүү этикалык талаптар колдонулат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор жыйынтыгында АЭС 570ке (кайра каралган)¹² ылайык ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтире турган окуяларга же шарттарга байланыштуу

¹⁰ АЭС600 «Топтун финанссылык отчеттуулугунун (компоненттин аудиторлорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрү»

¹¹ АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуу»

¹² АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү»

- олуттуу айкын эместистер жок деген тыянакка келди.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык негизги маселелер жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылынбайт жана ал кандайдыр-бир башка себептерден улам муну жасоо чечимин кабыл алган жок
 - Аудитор аудитордук корутундуунун күнүнө чейин башка маалыматтарды алган эмес.
 - Финансылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзүүгө жооптуу адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу эмес.
 - Финансылык отчеттуулуктун аудитине кошумча болуп, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү даректелүүчү]

Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктыры боюнча
корутунду¹³

Коюлган шарты бар пикир

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын камтыган финанссылык отчеттуулукка эскертуүлөрдөн турган ABC ишканасынын (Ишкана) финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин оюбузча, корутундуубуздун "Коюлган шарты бар пикирди билдириүү учун негиз" бөлүмүндө баяндалган маселенин таасирин кошпогондо, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 20X1-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылын (же кыймылы жөнүндө) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык туура чагылдырат (же анык жсана ишенимдүү түшүнүктүү берет).

Коюлган шарты бар пикирди билдириүү учун негиздер

¹³ Эгерде «Башка мыйзамдык жана ченемдик таланттарга ылайык отчет» экинчи кошумча аталышы колдонулбаган жагдайларда «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктыры боюнча корутунду» кошумча аталышы талап кылынбайт.

Х эксперимеде баяндалгандай, финанссылык отчеттуулукта амортизациялоо боюнча чыгашалар көрсөтүлгөн эмес, бул финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын ФОЭСтин талаптарынан четтөө болуп саналат. Мындай жагдайлар өткөн каржы жылышынын башында жетекчилик тарабынан кабыл алынган чечимдин жыйынтыгы болуп саналат, анын натыйжасында биз көрсөтүлгөн жылдын финанссылык отчеттуулугуна карата коюлган шарты бар пикирди билдиригенбиз. Амортизациялоонун линиялык методун жана имараттар үчүн 5% жана жабдуулар үчүн 20% өлчөмүндө амортизациялоонун жылдык ченемдерин колдонууда жыл ичиндеги зыяндар 20X1-жылы XXXке жана 20X0-жылы XXX көбөйтүлүшү керек, негизги каражаттардын наркы 20X1-жылы XXX жана 20X0-жылы XXX өлчөмүндө топтолгон амортизациянын суммасына кыскарышы керек, ал эми топтолгон чыгаша 20X1-жылы XXX жана 20X0-жылы XXXке көбөйшүшү керек.

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигибиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары корутундубуздун «Финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилги» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Биздин [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык биз ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул талаптарга ылайык башка этикалык миддеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин коюлган шарты бар пикирибизди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбуз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын бириктирилген финанссылык отчеттуулукка жоопкерчилиги¹⁴
[АЭС 700гө (кайра каралган)¹⁵ – ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I-мисалды караңыз]

Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча жоопкерчилиги
[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I-мисалды караңыз]

Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык отчет түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I-мисалды караңыз.]

¹⁴ Аудитордук корутундудагы мисалдардын текстинде «жетекчилик» жана «корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар» терминдерин конкреттүү юрисдикциянын укуктук жөнгө салууларына ылайык башка терминдер менен алмаштыруу керек болушу мүмкүн.

¹⁵ АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутунду түзүү»

Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол колуу]

[аудитордун дареги]

[Күнү]

2-мисал – Салыштырылуучу көрсөткүчтөр

Аудитордук корутундуун берилген мисалынын максаттары үчүн төмөнкү жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун толук комплектине аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (б.а. АЭС 600 колдонулбайт).
- Финанссылык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) (жалпы багыттагы концепция) ылайык даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары жетекчиликтин АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоосу үчүн жоопкечилигин чагылдырат.
- Откөн жылдын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө мурда чыгарылган корутунду коюлган шарты бар пикерди камтыгандан.
- Модификацияланган пикерди билдириүүнүн негизи болгон маселе чечилбegen бойдан калды.
- Бул маселенин учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири же мүмкүн болуучу таасири олуттуу эмес, бирок чечилбegen маселенин учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүнүн салыштырылышына жана салыштырылуучу көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасирине же мүмкүн болуучу таасирине байланыштуу модификацияланган пикерди билдириүүнү талап кылат.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык негизги маселелер жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылынбайт жана ал кандайдыр-бир башка себептерден улам муну жасоо чечимин кабыл алган жок.
- Аудитор аудитордук корутундуун күнүнө чейин башка маалыматтарды алган эмес.
- Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу эмес.
- Финанссылык отчеттуулуктун аудитине кошумча болуп, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү даректелүүчү]

**Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктары боюнча
корутунду¹⁶**

Коюлган шарты бар пикир

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын камтыган финанссылык отчеттуулукка эскертуулөрдөн турган ABC ишканасынын (Ишкана) финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин оюбузча, корутундубуздан "Коюлган шарты бар пикирди билдируү үчүн негиздер" бөлүмүндө баяндалган жагдайлардын таасирин кошпогондо, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 20X1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча ABC ишканасынын финанссылык абалын, ошондой эле анын финанссылык натыйжалуулугун (натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылын (же кыймылы жөнүндө) финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык туура чагылдырат (же анык жсана ишенимдүү түшүнүктүү берет).

Коюлган шарты бар пикирди билдируү үчүн негиздер

Биз 20X0-жылы ишкананын аудитору болуп дайындалгандыктан, биз көрсөтүлгөн мезгилдин башталышына карата запастарды инвентаризациялоонун жүрүшүнө байко жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жокпуз же алтьернативдүү жол-жоболорду колдонуу менен алардын санын текшере алган жокпуз. Жылдын башына карата запастар ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын эсептөөдө камтылгандыктан, биз 20X0-жылдын башына ишмердүүлүктүн жыйынтыктарына жана бөлүштүрүлбөгөн пайдага карата кандайдыр бир ондоолордун зарыл экендигин аныктай алган жокпуз. 20X0-жылдын 31-декабрында аяктаган мезгил үчүн финанссылык отчеттуулук боюнча аудитордук пикирибиз тийиштүү түрдө модификацияланган. Учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукка карата биздин пикирибиз да ушул маселенин учурдагы мезгилдин салыштырылышина жана салыштырылуучу

¹⁶ Эгерде «Башка мыйзамдык жана ченемдик таланттарга ылайык отчет» экинчи кошумча аталышы колдонулбаса «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктары боюнча корутунду» кошумча аталышы талап кылынбайт.

көрсөткүчтөрүнө мүмкүн болуучу таасирине байланыштуу модификацияланган.

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигигибиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары корутундууздун «*Финансылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилиги*» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Биздин [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонуулуучу этикалык таланттарга ылайык биз ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул таланттарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин коюлган шарты бар пикирибизди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талантагыдай болуп саналат деп ойлойбуз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулукка жоопкерчилиги¹⁷

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз]

Финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата аудитордун жоопкерчилиги

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз]

Башка мыйзамдык жана ченемдик таланттарга ылайык отчет

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз]

[Конкреттүү юрисдикциянын таланттарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]

¹⁷ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

З-мисал – Салыштырылуучу көрсөткүчтөр

Аудитордук корутундуунун берилген мисалынын максаттары үчүн төмөнкү жағдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын болуп саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун толук комплектине аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (б.а. АЭС 600 колдонулбайт).
- Финанссылык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары жетекчиликтин АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоосу үчүн жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынган аудитордук пикирлердин негизинде аудитор модификацияланбаган (“он”) пикирди билдириүү негиздүү деген тыянакка келген.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тийиштүү этикалык талаптар колдонулат.
- Аудитор алган аудитордук далилдердин негизинде АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык ишканан өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтире турган окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикир жок деген тыянакка келген.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык негизги маселелер жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылышынбайт жана ал кандайдыр-бир башка себептерден улам муну жасоо чечимин кабыл алган жок.
- Аудитор аудитордук корутундуунун күнүнө чейин бардык башка маалыматтарды алган жана андагы олуттуу бурмалоолорду тапкан жок.
- Салыштырылуучу көрсөткүчтөр берилген жана еткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунун аудити мурдагы аудитор тарабынан жүргүзүлгөн.
- Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу эмес.
- Финанссылык отчеттуулуктун аудитине кошумча болуп, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканаларынын акционерлерине [же башка тийиштүү даректелүүчү]

Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду¹⁸

Пикир

Биз 20Х1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын камтыган финанссылык отчеттуулукка эскертуүлөрдөн турган ABC ишканасынын (Ишкана) финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин оюбузча, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 2021-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылын (же кыймылы жөнүндө) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык туура чагылдырат (же *анык жсана иишенимдүү түшүнүктүү берет*).

Пикирди билдириүү үчүн негиздер

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигибиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары корутундубуздун «*Финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилиги*» белүмүндө ачык көрсөтүлөт. Биздин [*юрисдикциянын атальши*] финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык биз ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин коюлган шарты бар пикирибизди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбuz.

Башка маалыматтар

¹⁸ Эгерде «Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет» экинчи кошумча атальши колдонулбаса «*Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктары боюнча корутунду*» кошумча атальши талап кылышбайт.

20Х0-жылдын 31-декабрында аяктаган ишкананың жылдык финанссылык отчёттуулугунун аудити 20Х1-жылдын 31- мартаина берилген отчеттуулукка карата модификацияланбаган пикирин билдирген башка аудитор тарабынан жүргүзүлгөн.

Башка маалыматтар [же бөлөк атальшы, егер зарыл болсо, мисалы, “Финанссылык отчеттуулуктан жана ал жөнүндө аудитордук корутундудан айырмаланган маалыматтар]

[АЭС 720да (кайра каралган) болгон кортуундуу түзүүнүн талаптарына ылайык, корутунду түзүү – АЭС 720нын (кайра каралган) 2-тиркемесинин 1-мисалын караңыз.]¹⁹

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаркуу үчүн жооп берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги²⁰

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү - АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз.]

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү - АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз.]

Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчёт

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү - АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз.]

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]

¹⁹ АЭС 720 (кайра каралган) “Башка маалыматтарга тиешелүү аудитордун милдеттери”

²⁰ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

4-мисал – Салыштырма финанссылык отчеттүүлүк

- Аудитордук корутундуунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар божомолдонот:
- Баалуу өзгөрдүрүлгөн соодага киргизилген ишкананын болуп саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттүүлүгүнүн толук комплектине аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (б.а. АЭС 600 колдонулбайт).
- финанссылык отчеттүүлүк ишкананын жетекчилиги тарабынан ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык даярдалды.
- Аудитордук тапшырманын шарттары жетекчиликтин АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттүүлүккү даярдоосу үчүн жоопкечилигин чагылдырат.
- Учурдагы мезгилдин аудитине байланыштуу аудитор финанссылык отчёттүүлүк жөнүндө аудитордук корутундууну учурдагы мезгилге да өткөн мезгилге да берүүсү керек.
- өткөн мезгилге финанссылык отчёттүүлүк жөнүндө аудитордук корутундуда коюлган шарты бар пикир билдирилген.
- модификацияланган пикирди билдириүүнүн негизи болгон маселе чечилбеген бойдан калды.
- Бул маселенин учурдагы мезгилдин көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири же мүмкүн болуучу таасири учурдагы мезгилдин да өткөн мезгилдин да финанссылык отчёттүүлүгү үчүн олуттуу болуп саналат жана аудитордон модификацияланган пикирин билдириүүсүн талап кылат.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тийиштүү этикалык талаптар колдонулат.
- Аудитор алган аудитордук далилдердин негизинде АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык ишканан өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек көлтире турган окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиктөр жок деген тыйнакка келген.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык негизги маселелер жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылынбайт жана ал кандайдыр-бир башка себептерден улам муну жасоо чечимин кабыл алган жок.
- Аудитор аудитордук корутундуунун күнүнө чейин башка маалымат алган жок.
- Финанссылык отчеттүүлүккү түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн жактар финанссылык отчеттүүлүккү даярдоого жооптую эмес.

- **Финансылык отчеттуулуктун аудитине кошумча болуп, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ.**

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканаларынын акционерлерине [же башка тийиштүү даректелүүчү]

Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутундуу²¹

Коюлган шарты бар пикир

Биз 2020-жылга жана 2021-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын жана башка түшүндүрмө маалыматтарды камтыган финанссылык отчеттуулукка эскертуүлөрдөн турган ABC ишканасынын (Ишканы) тиркелген финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин оюбузча, корутундуубуздун "Коюлган шарты бар пикирди билдириүү үчүн негиздер" бөлүмүндө баяндалган жагдайлардын таасириң кошпогондо, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 20Х0-жылга жана 20Х1 -жылдын 31-декабрына карата абал боюнча ишканасынын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылын (же кыймылы жөнүндө) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык туура чагылдырат (же анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берет

Коюлган шарты бар пикирди билдириүү үчүн негиздер

Х тиркемеде баяндалгандай, финанссылык отчеттуулукта амортизациялоо боюнча чыгымдар көрсөтүлгөн жок, бул Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) талаптарынан чettөө болуп саналат. Амортизациялоонун линиялык методун жана амортизациялоонун жылдык ченемин колдонууда имараттар үчүн 5% өлчөмүндө жана жабдуулар үчүн 20% өлчөмүндө жылдык зыян 20Х1- жылы XXX га жана 20Х0-жылы XXXга көбөйтүлүсү керек жана негизги каражаттардын наркы топтолгон амортизациясынын суммасына 20Х1-жылы XXX өлчөмүндө жана 20Х0-жылы

²¹ Эгерде «Башка мыйзамдык жасана ченемдик талаптарга ылайык отчет» экинчи кошумча атальшиы колдонулбаса «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктары боюнча корутундуу» кошумча атальшиы талап кылышынбайт.

XXX өлчөмүнде азайылышы керек, а топтолгон зиян 20Х1- жылы XXX га жана 20Х0-жылы XXXга көбөйтүлүүсү керек.

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилик көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык, кийин корутунду буздун «*Финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилиги*» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Биздин [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонуулаучу этикалык талаптарга ылайык биз ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз тарааттан алынган аудитордук далилдер биздин аудитордук шарты бар пикирибизди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбуз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн үчүн жооптуу жактардын финанссылык отчеттуулукка жоопкерчилиги²²

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү - АЭС 700дүн (кайра каралган) 1-мисалын караңыз.]

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү - АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз.]

Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү - АЭС 700дөгү (кайра каралган) 1-мисалды караңыз.]

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]

ISA

²² Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин